

Жат жазуу жаздыру!  
эрежелері

## «Жат жазуу» деген эмне?

► Окуучуларга сабаттуу билим берүү, б.а., кыргыз тилинин фонетикалык системасынын сөздүк кору менен байлыгын, грамматикалык түзүлүшүн, орфографиял жана орфоэпиялык нормалары менен кыргыз тилинин байлыгын оозеки жана жакебинде активдүү пайдаланууга үйретүү мугалимдин негизги милдети болсаналат. Сабаттуу сүйлөө оозеки кепте канчалык орчундуу ролду ойносо, жазуутура жазуу, тыныш белгилеринин туура коюлушу ошончолук мааниге ээ. Максатты ишке ашырууну башталгыч мектептерден баштап жүргүзүү талаиылайык. Жат жазуу (диктант) окуучулардын сабаттуу жазуусу менен бирге эле, эти тууу жендөмдүүлүгүн да калыптандырары баарыбызга белгилүү. Кыргыз тирабагында жат жазуу окуучулардын сабаттуулугун текшерүү, жалпы класстобилим сапатын баалоо жана чейректик, жылдык жыйынтыктарды чыгарып максатында программада белгиленген saatтын негизинде алышат. Жат жазуу атайын saat белгиленген, окуучулар жазган текст мугалим тарабынан анализдели бааланат.

- ▶ Жат жазуу деген терминди түшүндүрүүдө окумуштуу-педагог С.К. Рысбаев төмөн пикирин айтат: «Жат жазуу термининиң функционалдык маанисин тактап, дидак ролун тууралап түшүнүү менен, такыр башкача мааниде чечмелөө зарылдыгы келин. Тактап айтканда, баланын жазуу ишмердүүлүгү бир нече иш-аракеттердин: угуу, кер сүйлөө сыйктуу кеп ишмердүүлүгүнүн бардык турлөрүн өзүнө синтездеге жыйынтыктаган, бир нече деңгээлдеги – тыбыш – тамга – муун – сез – сүйлөм – тек сыйктуу иш-аракеттерине чейин камтыган жатыгууну көздөгөн өзүнчө бир си түшүндүрөт».
- ▶ Мугалим жат жазуунун текстин жаздырууда ар бир сөзү ачык, так жана туура окуп талап кылынат. Эгерде жазуу жумушунун мазмуну байланыштуу болсо, анда ал би окулуп берилет да, андан кийин ар бир сүйлөм өз алдынча окулат.
- ▶ Сүйлөмдүн курамында көп сездөр болсо, аны бир жолу окуп берүү менен окуучулар кетүүгө үлгүрө альшпаса, андай сүйлөмдердүй маанисine карата бир-эки жолу кайташ берүү керек. Окууда тыныгыу (пауза), басым (интонация) сакталат.
- ▶ Жат жазууну жазып жаткан учурда класста тынчтык сакталат. Окуучулар жат жазуун бутүшкөндөн кийин, мугалим текстти жай түрдө бир сыйра окуп берет. Жазуу жум көлөмүнө, анын татаалдыгына жараша өзүнчө ондоо учун окуучуларга бир аз берилет. Эгер текст окуучулар үчүн женил болсо, убакыт берүүнүн кереги жок.


## Жат жазуунун түрлөрү

Жат жазуу – бул окуучулардын орфографиялык жана пунктуациял сабаттуулугун текшерүүнүн негизги формасы. Тандалган те заманбап, адабий тилдин нормаларына жооп берген, ошол класс окуучуларына мазмуну ылайыктуу болушу керек. Ар бир жазууда белгилүү максат болот. Ал өтүлгөн материалдын кандай өздөштүрүлүп жатканынан кабар берип, теориялык билимди күзүндө колдоно билүүгө ўйрөтөт.

Іедагогика илимдеринин доктору С.К. Рысбаев мектепте жазылуу жат жазуунун төмөндөгүдөй түрлөрүн белгилейт:



## Жат жазуунун түрлөрү



## Сөздүк жат жазуу

Окуучулар белгилүү бир тематикадагы сөздөрдү жазышат. Сөздүк жат жазуу бириккен жана татаал сөздөр киргизилсе, ал сөздөрдүн кандай жазылары (бириккен сөз бирге; кош сөздөр дефис аркылуу, кошмок сөздөр ар башка) эскертилет.

### Сөздүк жат жазуудагы сөздөрдүн ченемдери, баалоо

№	Классы	Сөздөрдүн саны	Каталардын саны	Баасы
1	5	10-20 сөз		
2	6	15-25 сөз	2 катта	"4"
3	7	25-30 сөз		
4	8	30-40 сөз	3-4ката	"3"
5	9	40-50 сөз		
6	10	50-60 сөз	Катасы жок	"5"
7	11	60-70 сөз	Бештен көп катта	"2"

## Үйрөтүүчү (машыктыруучу) жат жазуу

Алгач текст менен таанышышат, андан соң текстти карабай мугалимди угуп жазышат. Жазып бүтүп, текст аркылуу каталарын өздөрү ондошот. Кийинкиде мындай ката кетирбөөгө Үйрөнүшөт.

## Эскертмелүү жана түшүндүрмөлүү жат жазуу

Мында окуучулар өз алдынча ой жүгүртүүсүн өстүрүшөт. Эскертмелүү жат жазууда орфографиялык жана пунктуациялык эрежеле жөнүндө түшүнүк беришет, андан кийин сүйлөмдү жазышат. Түшүндүрмөлүү жат жазууда окуучу мурда сүйлөмдү жазып, андан кийин түшүнүк берет.

---

Чыгармачыл жат жазуу  
Дилбаянга жакын, окуучулардын эркин  
иштөөсүнө мүмкүндүк берип, жазуу  
Эрежелерин өз алдынча жана туура колдоно  
билиши текшерилет. Окуучулардын  
чыгармачыл жөндөмдүүлүгү артат.



## Тандалмалуу жат жазуу

Диктанттын баары эмес, өтүлгөн материалга карата айрым сөздөр, же сөз тизмеги гана тандалып жазылат. Тандалмалуу диктантта окуучулар тексттин мазмунун эстенине сактаг орфографиялык нормалардын сакталышын билүүлөрү зарыл. Белгилүү бир тема өтүлүп, анын жазуу эрежелери бекемделиши үчүн сабактын аягында айрым гана орфограммалар жаздырылат.

## Эркин жат жазуу

Мында окуучулар кичирээк макаланы же ангемени бир нече ирет угуп түшүнүшөт. Текстте орфографиялык жана пунктуациялык эрежелер көбүрөөк камтылышы, тыянактуу болушу зарыл. Окуучулар талап кылымган жазуу эрежелерин жана сөздөрдү эске тутуп, сөзмө-сөз жана калганын эрктиүү турдө өзгөрт жазышат.


## Өздүк (көрүү) жат жазуу

Окуучулар жат жазуу үчүн берилген текстти окушат, эстериине сакташат, кээде талдашат (тыныш белгилеринин коюлушу, сөздөрдүн туура жазылышын түшүндүрүп беришет). Эстериине тутуулары боюнча текстти жазышат. Андан кийин жазуу ишин окуучу өзү бөлүнүп көрсөтүлгөн орфограммаларды жана тыныш белгилеринин графикалык түшүндүрмөсүн камтыган текст аркылуу текшерет, каталарын ондойт.

## Текшерүү (жыйынтыктоочу) жат жазуусу

Окуучулар чейректик, жарым жылдык боюнча же жыл жыйы берүү үчүн жазышат. Жазуу ишинин алдында белгилүү орфологияк эрежелерди кайталап келүү тапшырмасын аткарышат. Жакан иштелээрин күн мурунтан билишет. Жыйынтыктоочу жүчүн байланыштуу текст берилет, анын мазмуну окуучуларга түшүнүктүү болуп, өтүлүп жаткан жана өтүлгөн эрежелерге ъ материалдар болууга тийиш.





Текшерүү жат жазуусунун текстинин көлөмү

► Текшерүү жат жазуусунун текстинин көлөмү төмөнкүдөй нормаларга бөлүнөт:

1. V класс үчүн 90-100 сөз.
2. VI класс үчүн 100-110 сөз.
3. VII класс үчүн 110-120 сөз.
4. VIII класс үчүн 120-150 сөз.
5. IX класс үчүн 150-170 сөз.
6. X класс үчүн 170-190 сөз.
7. XI класс үчүн 190-210 сөз.

## Каталар үстүндө иштөө

Жат жазуунун каталары төмөндөгүдөй учурларда эсептелбейт:

- өтүлө элек эрежелерден кеткен каталар;
- сөздүн жазылышын билип туруп, тамгаларды байкабай (механикалык түрдө) алмаштырып же айрым тыбыштар түшүп қалган учурларда (мисалы, "кызмат" дегендин ордуна "кызма", "түшүм" дегендин ордуна "түшм" болуп жазылса);
- Орфографиялык эрежелери такталбай эки түрдүү жазылыш көле жаткан сөздөр же эки түрүн төң колдонууга мүмкүн болгон сөздөр (мисалы, "дубана" – "думана", "насыят" – "насаат");
- бир сөз же сөздүн бир мүчөсү түшүрүлүп жазылыш же алмаштырылып, ошол сүйлөм ой жагынан, стилдик байланышы жагынан бузулбаса (мисалы, "айылдык кишилер" – "айыл кишилери", "атчан кишилер" – "атчандар" – "атчан адамдар" ж.б.).

Баа коюуда мугалим катанын одоно же одоно эмсистигине карата мамиле кылат. Одоно эмес катта окуучунун сабатын текшерүүдө чечүүчү мааниге ээ болбайт. Ошондуктан андай каталардын эки-үчөөнү бир катта катары эске алуу керек. Одоно эмес каталарга төмөнкүлөрдү кошууга болот:

ташымалдоодо сез туура ташымалданып, ташымал белгисинин (дефис) коюлбай же белгинин эки жакка тен коюлушу;

интонацияга байланыштуу тыныш белгинин алмаштырылып коюлушу (мисалы, сүйлөмдүн башындагы сырдык сездөн кийин үтүрдүн ордуна илеп белгинин коюлугу калышы ж.б.);

окуучу жазылышын билип туруп, бир сездүү бирде туура, бирде катта жазса; бир эле сездөн ар кайсы жерде бирдей катта кетирсе, бир катта деп эсептелет.

Жазуу жумушунун тазалык деңгээлине, ондоолордун көп-аздыгына катта мугалимгүй бир бааны төмөндөтүп коюуга мүмкүндүк берилет. Айрыкча, булганыч жазылган жаңтөн ашык ондоосу бар иштерге “5” деген бааны ыйгарууга болбайт.

► Каталар үстүндө иштөө текшерүү (жыйынтыктоочу) жат жазуусунан кий өткөрүлөт. Жат жазуу иштерин жыйнап алган соң, мугалим бардыгын текшерип, кийинки сабакта каталар үстүндө иштөөнү жүргүзөт. Окуучулар менен бирге кетирилген каталар талданат жана орфографиялык, пунктуациялык эрежелердин негизинде ондолот.

Каталардын жалпы типтери төмөндөгүчө мүнөздөлөт:

1. Орфографиялык каталар
2. Пунктуациялык каталар болуп
3. Стилдик каталар

## Орфографиялык каталар

Катанын бул тибине төмөндөгүлөр кирет:

Фонетиканын объектисине кирген кыска жана созулма ундуулөрдү, жумшак жана каткалаң үнсүздөрдү, дублет тыбыштарды, йоттошкон жана тыбышсыз тамгаларды сингормонизм мыйзамын туура сактабай, орус тилинен кирген тамгаларды, аталышы жана жазылышы турдуу болгон сөздөрдү, баш жана кичине тамгаларды туура эмес жазуу;

Лексиканын объектисине кирген архаизм, неологизм, диалектизм сөздөрүн, кесиптик сөздөрдү, татаал сөздөрдүн түрлөрүн, т.а., кош, кошмок жана бириккен сөздөрдү ж.б. жазууда кетирилген каталар; Морфологиянын объектисине кирген уңгу, мүчөнү ажыратууда, куранды, уланды, жак, чак, мүчөлөрдү жазууда, сөз түркүмдөрүнүн жасалыш шарттары туура өздөштурүлбөгөн учурларда, энчилүү жана жалпы аттарды жазууда, сөздөрдү ташымалдоодо кетирилген каталар;

Синтаксистин объектисине кирген сөз айкаштарды туура эмес ажыратууда, жөнөкөй, татаал, жалан, жайылма, бир тутумдуу сүйлөмдөрдү туура эмес курууда, бир өңчөй мүчө жана жалпылагыч сөздөрдү туура эмес жазууда, өз орду, маанисине жараша сүйлөм түзүүдө, өзгөчө, чыгармачыл жат жазууларда кетирилген каталар.

## Пунктуациялык каталар

- ▶ жай, суроолуу, буйрук жана илептүү сүйлөмдөргө коюлуучу тыныш белгилерден;
- ▶ бир өңчөй мүчөлөрдү, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү ажыратуучу тыныш белгиден;
- ▶ сүйлөм ичиндеги каратма сөздү, киринди, модаль, сырдык сөздөрдү ажыратып белгилөөдө коюлуучу тыныш белгилерден;
- ▶ тел жана бөтөн сөздөрдү жазууда коюлуучу тыныш белгилерде;
- ▶ бир өңчөй мүчөлөр менен жалпылагыч сөздөрдү жазуудагы белгилерден кетирилген каталар болуп эсептелет.

## Стилдик каталар

Көпчүлүк убакта окуучулардын дилбаяндарын (сочинение), баяндамаларын (изложение) чыгармачыл жат жазууларын, өз алдынча түзгөн сүйлөмдөрүн, тексттерин борографиялык жана пунктуациялык каталардан тышкary кетирилген каталар, жалпы жағдайда, «стилдик каталар» деп белгиленип жүрөт. Алардын мүнөздүү белгилери кеп про болгон текст түзүүдө жана сүйлөм түзүүдө:

- айтылган ойдун тематикасына жараза сөздүн орундуу тандалышынан жана колдонулуга сүйлөмдө;
- эне тилинде ойду таза жана так айтуудан;
- сүйлөмдө ойдун логикалуу, ырааттуу берилишинен;
- сөз каражаттарынын орундуу жана орунсуз кайталанган учурларынан;
- тарыхый жана документалдык фактылардын туура, так берилишинен;
- синоним сөздөрүнүн туура тандалып алынышынан;
- ойдун көрктүү баяндальышынан;
- -иш кагаздарын өз стили боюнча түзүүдөн;
- фразеологизм сөздөрүнүн орундуу, туура колдонулушунан;
- терминдерди туура, өз орду менен билип пайдалануудан ж.б. кетирилген каталар саналат.

## Катанын үстүндө иштөөнүн болжолдуу үлгүсү

№	Орфограммалынын атальчи	Эсеп түрү	Катаны ондоо	Миса
1	Баш тамгасын жазылышы	<p>1. Жаны сүйлем баш тамга менен башталып жазылат.</p> <p>2. Эңчилүү аттар (адам аттары, астрономиялык, географиялык, мамлекет атальштарынын бардык сезү) баш тамга менен, көркөм чыгарма, геант-журнал- дардын аттары тырмакчага альпын) баш тамга менен жазылат.</p>	<p>Сүйлемдү туура кечүрүп жаз. Ага улай дагы бир сүйлемдү жазып, баш тамгаларынын алдын сыз.</p> <p>Эңчилүү ат катышкан сүйлемдү туура кечүрүп жаз. Эңчилүү аттын башка түрү менен сүйлем түзүп жазып, баш тамгаларынын алдын сыз.</p>	<p>Эгер силер да өз багыңац үйүр алдыргыңар келсе, 1 Чымчыктар ага сезсуз у басыл чыгарышат. Чолпонбай Түлөбердиев, да фронтка келген, 1942 каармандык менен курма</p>
2	Тыныш белгилеринин коюлушу	<p>1. Сүйлемдүн айтылыш максатына карай аягына тиешелүү тыныш белги (чекит, суроо, илеп) коюлат.</p> <p>2. Бир өңчей мүчөлөр, каратма, кириди жана сырдык сездер, татаал сүйлемдүн курамында- гы женекей сүйлемдер үтүр менен ажыратылат.</p> <p>3. Эз менен баиндоочтуун орто-сұна, обочолонгон түшүнлүр- ме мүчедө, диалогдо сыйыкча коюлат. Дефис кош жана копи- мок сездерде коюлат.</p>	<p>Сүйлемдү туура кечүрүп жаз. Ушундай тыныш белги коюлган башка сүйлемдү жазып, тыныш белгинин алдын сыз.</p> <p>Татаал сүйлемдү жазып, андагы женекей сүйлемдердү үтүр менен ажырат. Бир өңчей мүчөлөргө үтүр белгисин кой.</p> <p>Сыйыкча катышкан сүйлемдү туура кечүр, сыйыкчанын коюлушунан башка мисал келтир.</p>	<p>Табышмактын жандырыл жасакы көрсөтүбү 2 Жаңыламачты ким тезир Алма алча оруқ сатып ал Мекен деген алт сөздүн к сыйктуу, алакандай борб Менин мекенини - Шекер акин.</p>
3	Тамгасын калттырылып кетишүү		Сөздү жаз. Андагы калттырылган тамгасын алдын сыз.	Жалбырак, кыйынчылык

## Катанын үстүндө иштөөнүн болжолдуу үлгүсү

4	Йоттошкон тамгалардын жазылышы	Е, ё, ю, я-Йоттошкон тамгалар. Бул тамгалар эки тыбышты билдириет, жазууда бир тамга менен жазылат.	Сүйлемдү туура кечүрүп жаз. Йоттошкон тамгалар катышкан сездерден мисал келтир, ал тамганын алдын сыз.	<i>Аюу токойдо жана тоодо жасашайт. Көлөү, уюм, таяк, түзүк, бөек, көён, ноён ж.б.</i>
5	Муун	Сөздө канча үндүү тамга (тыбыш) болсо, ошончо муун болот	Сөзду муунга ажырат. Үндүү тамгаларды белгиле.	<i>Му/га/лцм – 3 муун</i>
6	Ташымал	Сөздөр муунга ажыратылып ташымалданат. Бир тамга саптын аягына калтырылбайт жана батпай калса, бир тамганы жаңы сапка жазып коюуга болбайт.	Туура эмес ташымалданган сөзду муунга ажыратып кечүрүп жаз. Өзүн каалаган башка сезду да ташымалдан жазып кер.	<i>Сур көён кыши мез-ги-лин-де айылга жасакын турду.</i>
7	Созулма үндүүлөрдү жазуу	Кыргыз тилинде алты созулма үндүү бар: аа, oo, ee, uu, yy, ээ. Алар катар келген эки тамга менен жазылат.	Созулма үндүү катышкан сүйлемдү туура кечүрүп жазып, созулма үндүүлөрдү белгиле.	<i>Ал дары ошол бал чөлөктөн экенин ошол сакчы дарылар кантит билет ?</i>

# Жат жазууну баалоо

Баалар	Көрсөткүчтерүү
“5” деген баа	Иш таза жазылып, орфографиялык жана пунктуацияль катасы жок болгон, кол жазмасы сулуу жазылган жазуу иши коюлат.
“4” деген баа	Таза жазылып, 2 орфографиялык, 2 пунктуациялык же 3 пунктуациялык ката кетирилсе коюлат.
“3” деген баа	4 орфографиялык, 4 пунктуациялык же 3 орфографиялык, 5 пунктуациялык катасы бар жат жазуу учун коюлат, ж болбосо кетирилген катанын өзгөчөлүгүнө карай 5 орфографиялык жана 2 пунктуациялык катасы бар жа жазууга да коюуга болот.
“2” деген баа	Жат жазуу булгандыч аткарылып, орфографиялык пунктуациялык жактан 8 ден ашык ката кетирилсе коюлат.